

## Ош МУнун «Эң мыкты студент» сынагынын жобосу

### 1. Жалпы жобо

- 1.1. «Эң мыкты студент» сынагы ОшМУнун күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн уюштурулат;  
 1.2. Сынактын негизги максаты - окууда, илимде, маданий-массалык, коомдук уюштуруу иштеринде жана спорттук иш чараларда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөткөн студенттерге ошондой эле жаш таланттарга стимулдук шык, моралдык жана материалдык дем берүү болуп эсептелет.

### 2. Сынактын милдеттери

- 2.1. Студенттердин окууга, илимге, коомдук уюштуруу ж.б. өз алдынча чыгармачылык иштерге болгон кызыгуусун арттыруу;  
 2.2. Илимий иш чараларга катышууга тартуу;  
 2.3. Ар тараптуу өсүүгө стимулдаштыруу жана мотивациялоо;  
 2.4. ОшМУнун престижин көтөрүү жана жагымдуу имидж түзүү;

### 3. Сынакты өткөрүүнүн тартиби

3.1. «Эң мыкты студент» сынагы онлайн өткөрүлөт. Жыйынтык 2019-жылдын 20-сентябрында чыгырылат.

Катышуучулар эки критерий боюнча бааланат: студенттин окуу-илим чөйрөсүндөгү жетишкендиктери жана тарбиялык-коомдук ишмердүүлүгү. Конкурстун жыйынтыктары упайдык баалоо менен аныкталат.

3.2. Сынакка катышуу үчүн студенттер төмөндөгүдөй документтерди тапшыруулары зарыл (жеңүүчүлөр):

- Студенттин конкурска катышууну каалагандыгын билдирген арыз;
- Студенттин зачеттук китепчесинин көчүрмөсү же транскрипт;
- Тайпалык журналы;
- Окуган факультетинин жетекчилигинен сунуштама;

3.3. «Эң мыкты студент» сынагынын катышуучулары төмөндөгү көрсөткүчтөр боюнча бааланып, аныкталат:

<b>Көрсөткүчтөр</b>		<b>Упайынын саны</b>
Студенттин сессиялардагы жетишүүсү	Сессияларды жалаң «Эң жакшы» бааларына тапшырган студентке	1-курс - 5, 2-курс - 10, 3-курс - 15, 4-курс - 20,
	Сессиялары «жакшы» бааларына аралашкан студентке	Упай коюлбайт
	Сессияларды «орто» бааларына тапшырган студенттер конкурска катыша албайт	
Студенттин сабактарга катышуусу	Акыркы окуу жылында 90 %дан ашык катышууга	15
	Акыркы окуу жылында 80-90 % га чейинки катышууга	5
	70 %дан төмөн катышкан студент конкурска катыша албайт	
Студенттин олимпиадаларга катышуусу	Эл аралык олимпиадалар	
	1-орун	15
	2-орун	12
	3-орун	10
	Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар	
	1-орун	10
	2-орун	7
	3-орун	5
	Аймактык университеттик олимпиадалар	
	1-орун	7
2-орун	5	
3-орун	3	
Студенттин илимий, публицистикалык макалалары жарыкка чыкса	Жарыкка чыккан бир илимий, публицистикалык макала үчүн	5
	Жарыкка чыккан үч илимий, публицистикалык макала үчүн	20
Студент өзгөчө стипендия алган	Кыргыз Республикасынын Президенттик стипендиясы үчүн	10
	Губернатордун, мэрдin стипендиясы үчүн	5

болсо	ОшМУнун Окумуштуулар Кеңешинин стипендиясы үчүн	3
Университеттин, факультеттин коомдук маданий-массалык иш чараларына катышуусу	Ай сайын театрға барса (театралдык карталарын же билеттерин көрсөтүшөт)	2
	Музейлерге, көргөзмөлөргө барса (билеттерин көрсөтүшөт)	1
	«ОшМУ жазы» фестивалы ж.б. у.с. сынактарды көрсө (билеттерин көрсөтүшөт)	Ар бир иш чарага 1ден упай берилет
	Ишембиликтерге катышуусу	1
Эл аралык, Республикалык, шаардык жана университеттин коомдук маданий-массалык иш-чараларынын жеңүүчүсү болсо	Маданий-эстетикалык конкурстардын («ОшМУ периси», «ОшМУ мырзасы» ж.б.) жеңүүчүлөрүнө	3-5 чейин
	Спорттук мелдештердин жеңүүчүлөрүнө	3-5 чейин
	Интеллектуалдык таймаштар «Брейн-ринг», дебат, дискуссиялардын жеңүүчүлөрүнө	3-5 чейин
	Жаштар комитетинин төрагасы, студенттик акыйкатчы, студкеңеш жана сектор башчысы, староста ж.б. болсо	5-10 чейин
	Республикалык, Эл аралык конкурстардын, симпозиумдардын катышуучуларына, жеңүүчүлөрүнө	15

#### 4. Финансылык каржылоо

- 4.1. Сынакты финансылык каржылоо ОшМУнун ички бюджетинин эсебинен жүргүзүлөт.  
4.2. Бул сынактын жалпы сыйлык фонду – ... (...) сом.

#### 5. Уюштуруу тобу

- 5.1. «Эң мыкты студент» сынагы боюнча ОшМУнун биринчилигин уюштуруу, өткөрүү жана жыйынтыгын чыгаруу ОшМУнун тарбия департаменти тарабынан жүргүзүлөт.  
5.2. Уюштуруу тобунун курамына: ОшМУнун тарбия департаментинен, университеттин администрация жетекчилеринен, профессордук-окутуучулар курамынан, профсоюз уюмунан, аялдар кеңешинен, жаштар комитетинен, студенттерден өкүлдөр кирет.

#### 6. Сынактын жыйынтыгын чыгаруу

- 6.1. Сынактын жыйынтыгы онлайн кабыл алуу аркылуу чыгарылат.  
6.2. Сынактын жеңүүчүлөрү эң көп упай топтогонуна карата аныкталат.  
6.3. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо:

#### ОшМУнун эң мыкты студенттерин сыйлоо:

- 1-орун** – ОшМУнун диплому, ... (...) сом акчалай сыйлык, Кыргыз Республикасынын президенттик стипендиясына, Ош шаарынын мэриясынын стипендиясына көрсөтүлөт, Президенттик баллга жолдомо;  
**2-орун** - ОшМУнун диплому, ... (...) сом акчалай сыйлык, Кыргыз Республикасынын президенттик стипендиясына, Ош шаарынын мэриясынын стипендиясына көрсөтүлөт, Президенттик баллга жолдомо;  
**3-орун** – ОшМУнун диплому, ... (...) сом акчалай сыйлык, Ош шаарынын мэриясынын стипендиясына көрсөтүлөт, Президенттик баллга жолдомо.  
6.4. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар ОшМУнун күнүндө салтанаттуу түрдө тапшырылат.